

КИМИСИНЕ ИШЕНЕСИҢЕР, ӨЗҮНӨР БИЛГИЛЕ



Заир Чокоев, Улуттук банк төрагасының орунбасары

“Өмүрбек Текебаевдин айткандары жалган”

Еткен жумада сүткорлукту чектөө боюнча мыйзам долбоорун талкуулоо убагында Улуттук банк төрагасының орунбасары Заир Чокоев менен депутат Өмүрбек Текебаев айтыша кеткен. Улуттук банк кызматкерлерин паракор атаган депутат, Заир Чокоевди ай-буйга келтирбей парламент залынан кууган эле. Жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берилбегендө төрага орунбасары чыгып баса берген. Бүгүн Заир Чокоевге ошол маселелер боюнча бир-эки суроо бердик.

Заир Ленаевич, еткен жумада депутат Өмүрбек Текебаев сизди эл душманы, коррупционер атап, түбүнө жетем деп зекигени коомчулукса маалым. Антинг сизди демиткенге эмне себеп болду? Буга чейин Өмүрбек мыйза экөөнүздөрдүн ортонордо сүткорлук боюнча эмне кеп-сөз болду эле?

- Жогорку Кенештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин мындай журум-турумуна Улуттук банктын «Кыргыз Республикасында сүткордук ишин чектөө жөнүндө» мыйзам долбоорунун айрым белгүктөрү боюнча позициясы себеп болду. Жалпысынан алганда, Улуттук банк да сүткорлукту

чектөөнү колдойт. Бирок бул каралып жаткан мыйзам долбоору Улуттук банк көзөмөлгө алып, лицензия берип, жөнгө салган финанссы- кредиттик уюмдарга тиешелүү болбошу керек. Анызда чектелип, мыйзамга баш ийип, ачык-айын иш жургүзгөн уюмдарды эмес, а чыныгы сүткорлор, Улуттук банктын уруксаты жок эле калкка талап-тоноочудай пайыздык чекте насыя берген расмий эмес кредиторлорду чектөө зарыл.

Сүткорлук ишин чектөө боюнча мыйзам долбоорун талкуулоого Улуттук банк өкүлдөрү бир нече айдан бери катышып келишет. Талкуулоо маалында депутат Өмүрбек Текебаев өзү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча аргументтерин келтирүүнүн ордуна Улуттук банкты мыйзам бузуп, микрокредиттик мекемелердин кызычылыктарын коргон жатат деп айтып чыкты. Депутат айткан сездер чындыкка жатпайт. Улуттук банк микрокредиттик чөйрөдөгү жогорку пайыздык чектерди жөнгө салууда биртөл алгылыктуу кадамдарды жасады. Мисалы, биз микрокредиттик мекемелерди жөнгө салуу боюнча шарттарды татаалдаштырып, мыйзамга ылайык иш алып барбаган, жакырчылыкты кыскарттууга багытталбаган он чакты микрокредиттик уюмдардын уруксат кагаздарын кайтарып алдык. Ар бир жаран насыя алгандан канча калызы аларын, эц башкысы, кредитти кайтарууда кудурети канчалык экенин керт башы менен түшүнүп, жоопкерчиликтуу болушу зарыл.

- **Пайдакечтерге (ростовщик) пайыздык чектөөлөрдү киргизүү инвесторлорду кичират дедииз. Муну кандай түшүнбөзү?**

- Микрофинанссылык сектор

мамлекет менен өкмөттүн колдоосу жок эле, мамлекеттеги кошумча милдеттенме, кепилдиктерге кириштер кылбастан эл аралык инвесторлордон жеке инвестицияларды тартып жатат. 2011-2012-жылдарда микрофинанссылык уюмдар өз күчү менен эл аралык финанссылык институттардан ишмердүүлүкүтөңүүгө 11 миллиарддан ашык сом (240 млн. доллар) тарткан. Улуттук банктан лицензияланган жана иши жөнгө салынган финанссы-кредиттик мекемелердин аталган мыйзам таасир эткен чайрөгө камтылыши инвесторлордун ишенимин жоготуп, ички жана тышкы инвестиция учун акырындан калыптанып келе жаткан ынгайллуу жагдайын начарлашына алып келиши ыктымал. Калайык-калктын кредиттик ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши, пайыздык чендердин жогорулоосу, кредит алуу механизмдеринин татаалдаши, иши көзөмөлгө алынбаган көмүске сүткорлордун санынын артышы сыйктуу жагдайлар кредиттөө көлөмүнүн төмөндөшүнө алып келет.

- **Өмүрбек Текебаев айтканай, учурда микрокредиттик компаниялардын устек пайыздары жогору. Алардан акча алгандардын алды өзүн-өзү өрттөгөнгө даяр турат. Улуттук банк бул боюнча ишеге алгылыктуу иштей албай жатат?**

- Улуттук банк базар саясатына жатпаган популардуу эмес административдик чараларды колдонуп келет. Микрофинанссылык уюмдардын ишин Кыргыз Республикасынын «Микрофинанссылык уюмдар жөнүндө» мыйзамынын 2-беренесинин талаптарына ылайыкташтыруу максатында Улуттук банк 98 микрофинанссылык уюмдун күбелүктөрүн кайтарып алган. Ошондой эле, бил мкрофинанссылык уюмдар Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, жазмабайруктарын аткарбай келгендиги да белгилентен. Мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын дайыма бузууга жол бергендине байланыштуу дагы 52 микрофинанссылык уюмдун каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбелүгү кайтарылып алынган. Мындан сырткары, финанссылык сектордо пайда болгон кайра кредиттөөгө байланыштуу маселелерди чечүү максатында Улуттук банк тарабынан карызы алуучулардын укуктарын коргоого багытталган чараларды колдонгон. Улуттук банк тарабынан колдонулган чаралар микрофинанссылык уюмдардын пайыздык чендеринин төмөндөшүнө алып келди. 2013-жылдын март айына карата микрофинанссылык сектор боюнча орточо пайыздык чендер 34-36 пайызды түздү. 2011-жылдын аягына салыштырмалуу бул көрсөткүч 3,93 пайыздык пунктка төмөндөгөн. Азыркы учурда микрофинанссылык уюмдардын ишмердиги мыйзамдарга жана Улуттук банктын нормативдүү актыларына ылайык келтирилген жана бул багытта иштер улантылат.

Мелис СОВЕТ уулу



ФЕЙСБУК СҮЙЛЕЙТ

Айбек СУЛТАНГАЗИЕВ:

- Жарандык активисттер сейил бактарга курулган курулуштардын мыйзамсыз экенин айта берип тилдери тешилмей болду. Бийлик дагы аталган курулуштардын мыйзамсыз экенин мойнунан алат. А бирок башкы көзөмөл органы болгон Башкы прокуратурадан эч үн чыкпай жатканы кызык. Негизи прокуратура биринчилерден болуп мыйзамсыздыкка каршы күрөшүшү керек болчу. Агар же өздөрүнүн милдетин унтууп калышкан же чындан эле мыйзамсыздыкты карап, бирок эч нерсе кылбаган орнага айланган.

+